



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 17-декабры, № 318

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин ведомстволук бөлүмдөрүнүн ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдерин иретке келтирүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 429 “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо борбору жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) токтомдун аталышындагы жана 1-пунктундагы “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү” деген сөздөр “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Майыптыгы бар” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо борбору жөнүндө жободо:

– аталышындагы “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү” деген сөздөр “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Майыптыгы бар” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Майыптыгы бар адамдарды

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года № 318

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики, регулирующие деятельность подведомственных подразделений Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

В целях упорядочения решений Кабинета Министров Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Центре реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики» от 29 июля 2011 года № 429 следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «с ограниченными возможностями здоровья при Министерстве труда и социального развития» заменить словами «с инвалидностью при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции»;

2) в Положении о Центре реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в наименовании слова «с ограниченными возможностями здоровья при Министерстве труда и социального развития» заменить словами «с инвалидностью при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции»;

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Центр реабилитации лиц с инвалидностью при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (далее – Центр реабилитации) является подведомственным учреждением Министерства труда, социального

реабилитациялоо борбору (мындан ары – Реабилитациялоо борбору) Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин (мындан ары – Министрлик) ведомстволук мекемеси болуп саналат.”;

– 3-пунктунда:

бешинчи, алтынчы абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– мамлекеттик тилде: “Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Майыптыгы бар адамдарды реабилитациялоо борбору”;

– расмий тилде: “Центр реабилитации лиц с инвалидностью при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.”;

сегизинчи, толугунчу абзацтарындагы “ДМЧАРБ”, “ЦРЛОВЗ” деген аббревиатуралар “МБА РБ”, “ЦР ЛИ” деген аббревиатуралар менен алмаштырылсын;

– 9-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“9. Реабилитациялоо борборун министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу директор жетектейт.”;

– 10-пунктундагы “статс-кагчынын” деген сөз “Реабилитациялоо борборунун директорунун” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 16-пунктундагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 25-августундагы № 511 “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышындагы жана 1-пунктундагы “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин укук улантуучусу болуп санала тургандыгы белгиленсин.”;

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин

обеспечения и миграции Кыргызской Республики (далее – Министерство).»;

– в пункте 3:

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:

«– на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Майыптыгы бар адамдарды реабилитациялоо борбору»;

– на официальном языке: «Центр реабилитации лиц с инвалидностью при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики»»;

в абзацах восьмом, девятом аббревиатуры «ДМЧАРБ», «ЦРЛОВЗ» заменить аббревиатурами «МБА РБ», «ЦР ЛИ» соответственно;

– пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Центр реабилитации возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики по представлению министра.»;

– в пункте 10 слово «статс-секретаря» заменить словами «директора Центра реабилитации»;

– в пункте 16 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Республиканском учреждении протезно-ортопедических изделий Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики» от 25 августа 2011 года № 511 следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «Министерства труда и социального развития» заменить словами «при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить, что Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики является правопреемником Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики.»;

3) в Уставе Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в наименовании и пункте 1 слова «Министерства труда и социального развития» заменить словами «при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции»;

– пункт 3 изложить в следующей редакции:

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин тиркелген Уставында:

– аталышындагы жана 1-пунктундагы “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин” деген сөздөр “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“3. Мекеменин толук аталышы:

– мамлекеттик тилде: “Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси”;

– расмий тилде: “Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.”;

– 11-пунктунун биринчи абзацындагы “өзү өндүрүүчү продукцияга” деген сөздөр “өзү өндүрүүчү буюмдарга” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 14-пунктунда:

экинчи абзацындагы “чет өлкөлүк” деген сөздөр “заманбап” деген сөз менен алмаштырылсын;

төртүнчү абзацындагы “казакчыга маалымкат берет” деген сөздөр “маалымдайт” деген сөз менен алмаштырылсын; бешинчи, алтынчы абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– протездик-ортопедиялык буюмдарды ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын муктаждыктарына ылайык талапатайдай сапатты жана комплекттүүлүктү сактоо менен жасоону камсыздайт;

– кресло-коляскаларды чогултууну, сактоону жана аймактык түзүмдүк бөлүмдөргө берүүнү Министрликтин разнарядкасы боюнча ишке ашырат”;

– сегизинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– мекеменин өндүрүштүк кубаттуулугун максималдуу пайдаланат, чыгарылып жаткан буюмдардын сапатын жогорулатат, заказчылардын сунуштарына жана керектөөлөрүнө ылайык өзү чыгарган буюмдарды өркүндөтүп турат”;

он экинчи абзацындагы “продукция” деген сөз “буюмдарды” деген сөз менен алмаштырылсын;

он үчүнчү абзацындагы “мыйзамдарда каралган” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 15-пунктунда:

бешинчи абзацындагы “өндүрүлгөн продукцияга” деген сөздөр “өндүрүлгөн буюмдарга” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

«3. Полное наименование Учреждения:

– на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси»;

– на официальном языке: «Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.»;

– в абзаце первом пункта 11 слова «производимую им продукцию» заменить словами «производимые им изделия»;

– в пункте 14:

в абзаце втором слово «зарубежным» заменить словом «современным»;

в абзаце четвертом слова «выдает заказчику справку» заменить словом «информирует»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:

«– обеспечивает изготовление протезно-ортопедических изделий с соблюдением должного качества и комплектности в соответствии с потребностями протезируемых лиц с ограниченными возможностями здоровья;

– осуществляет сборку, хранение и отпуск кресел-колясок территориальным подразделениям по разнарядке Министерства.»;

– абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«– максимально использует производственные мощности учреждения, повышает качество выпускаемых изделий, непрерывно совершенствует производимые им изделия в соответствии с предложениями и потребностями заказчиков.»;

в абзаце двенадцатом слово «продукцию» заменить словом «изделия»;

в абзаце тринадцатом слова «предусмотренные законодательством» заменить словами «не противоречащие законодательству Кыргызской Республики»;

– в пункте 15:

в абзаце пятом слова «произведенную продукцию» заменить словами «произведенные изделия»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«– производить текущий ремонт, заключать договоры на проведение капитального ремонта со строительно-монтажными организациями.»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«– взаимодействовать и сотрудничать с профильными отечественными и зарубежными предприятиями по обмену опытом.»;

– в пункте 19 слово «Премьер-министром» заменить словами «Председателем Кабинета Министров»;

жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– күнүмдүк ондоого, курулуш-монтаждоо башкармалары менен капиталдык ондоого келишимдерди түзүүгө”;

төмөнкүдөй мазмундагы он экинчи абзац менен толукталсын:

“– тажрыйба алмашуу боюнча профилдик ата мекендик жана чет өлкөлүк ишканалар менен өз ара аракеттенүүгө жана кызматташууга.”;

– 19-пунктундагы “Премьер-министри” деген сөз “Министрлер Кабинетинин Төрагасы” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 25-пунктунун үчүнчү абзацындагы “кирешелер” деген сөз “каражаттар” деген сөз менен алмаштырылсын;

– 27-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“27. Мекеменин өндүрүштүк-чарбалык ишинен алынган каражаттар анын толук карамагына түшөт. Мекеме өндүрүштүк-чарбалык иштен алынган каражаттарды чыгымдоо багыттарын кирешелердин жана чыгашалардын бекитилген сметасына ылайык өз алдынча аныктайт.”

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-октябрындагы № 570 “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Республикалык медициналык-социалдык экспертизалар борбору жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышындагы жана 2-пунктунун экинчи абзацындагы “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы” деген сөздөр “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы Республикалык медициналык-социалдык экспертизалар борбору жөнүндө жободо:

– аталышындагы жана 1-пунктундагы “Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы” деген сөздөр “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 6-пунктунун үчүнчү, төртүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– мамлекеттик тилде: “Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Республикалык медициналык-социалдык экспертиза борбору” мекемеси;

– расмий тилде: “Учреждение “Республиканский центр медико-социальной экспертизы при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.”;

– 11-пунктунда:

– в абзаце третьем пункта 25 слово «доходы» заменить словом «средства»;

– пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Средства, полученные от производственно-хозяйственной деятельности Учреждения, поступают в полное его распоряжение. Учреждение самостоятельно определяет направления расходования средств, полученных от производственно-хозяйственной деятельности Учреждения, в пределах утвержденной сметы доходов и расходов.».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Республиканском центре медико-социальной экспертизы при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики» от 18 октября 2013 года № 570 следующие изменения:

1) в наименовании и абзаце втором пункта 2 слова «Министерстве труда и социального развития» заменить словами «Министерстве труда, социального обеспечения и миграции»;

2) в Положении о Республиканском центре медико-социальной экспертизы при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в наименовании и пункте 1 слова «Министерстве труда и социального развития» заменить словами «Министерстве труда, социального обеспечения и миграции»;

– абзацы третий, четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«– на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Республикалык медициналык-социалдык экспертиза борбору» мекемеси»;

– на официальном языке: «Учреждение «Республиканский центр медико-социальной экспертизы при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.»;

– в пункте 11:

в абзацах двенадцатом, тринадцатом, восемнадцатом слова «и социального развития» заменить словами «, социального обеспечения и миграции»;

– абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:

«– направлять лиц, проходящих освидетельствование, в лечебно-профилактические учреждения для уточнения диагноза и восстановительного лечения, прохождения дополнительного медицинского обследования, а также в центры медико-социальной реабилитации.»;

– пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

он экинчи, он үчүнчү, он сегизинчи абзактарындагы “Социалдык өнүгүү” деген сөздөр “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 12-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– күбөлөндүрүүдөн өтүүчү адамдарды диагнозун тактоо жана калыбына келтирүүчү дарылоо, кошумча медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн дарылоо-профилактикалык мекемелерине, ошондой эле медициналык-социалдык реабилитациялоо борборлоруна жиберүүгө;”;

– 13-14-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“13. Борбор Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдында түзүлөт.”;

14. Борбордун жогору турган органы болуп Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги саналат.”;

– 15-пунктундагы “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри” деген сөздөр “министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 16-пунктунда:

төртүнчү абзакындагы “борбордук аппараттын кызматкерлерине” деген сөздөр “Борбордун борбордук аппаратынын кызматкерлерине” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

онунчу абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– Борбордун борбордук аппаратынын кызматкерлеринин жана райондор аралык, шаардык медициналык-социалдык эксперттик комиссиялардын кызматтык нускамаларын бекитет;”;

– 18-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“18. Аймактык (райондор аралык жана шаардык) медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын төрагасы болуп жогорку медициналык билими бар, адистиги боюнча 5 жылдан кем эмес иш стажына ээ болгон адам бир үч жылдык мөөнөткө дайындалат.”;

– 22-пунктундагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-июнундагы № 406 “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору” мамлекеттик мекемеси жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышындагы жана 2-пунктундагы “жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы” деген сөздөр “, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

«13. Центр создается при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

14. Вышестоящим органом Центра является Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.»;

– в пункте 15 слова «Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению министра социального развития Кыргызской Республики» заменить словами «Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики по представлению министра»;

– в пункте 16:

абзац четвертый после слов «работников центрального аппарата» дополнить словом «Центра»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«– утверждает должностные инструкции работников центрального аппарата Центра и межрайонных, городских медико-социальных экспертных комиссий;»;

– пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Председателем территориальной (межрайонной, городской) медико-социальной экспертной комиссии назначается лицо, имеющее высшее медицинское образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, на один трехлетний срок.»;

– в пункте 22 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров».

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании Государственного учреждения «Центр «Телефон доверия для детей» при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики от 24 июня 2015 года № 406 следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 2 слова «и социального развития» заменить словами «, социального обеспечения и миграции»;

2) в пункте 1 слова «социального развития» заменить словами «труда, социального обеспечения и миграции»;

3) в Положении о Государственном учреждении «Центр «Телефон доверия для детей» при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в наименовании слова «и социального развития» заменить словами «, социального обеспечения и миграции»;

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственное учреждение «Центр «Телефон доверия для детей» при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (далее – Центр) является подведомственным

2) 1-пунктундагы “Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы” деген сөздөр “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3) жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору” мамлекеттик мекемеси жөнүндө жободо:

– аталышындагы “жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы” деген сөздөр “, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору” мамлекеттик мекемеси (мындан ары – Борбор) Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин (мындан ары – Министрлик) ведомстволук мекемеси болуп эсептелет.”;

– 3-пунктунун бешинчи, алтынчы абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– мамлекеттик тилде: “Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору”, мамлекеттик мекемеси”;

– расмий тилде: “Государственное учреждение “Центр “Телефон доверия для детей” при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.”;

– 7-пунктундагы “укуктары бузулгандыгы жөнүндө маалыматтарды чогултат жана аларды балдарды коргоо боюнча иштерди жүзөгө ашырган органдарга жана мекемелерге жиберет” деген сөздөр “, жарандардын укуктары бузулгандыгы жөнүндө маалыматтарды чогултат жана аларды балдарды, жарандарды коргоо боюнча иштерди жүзөгө ашырган, ошондой эле социалдык кызматтарды көрсөтүүчү органдарга жана мекемелерге жиберет” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

– 9-пунктундагы “жардам көрсөтүү” деген сөздөрдөн кийин “, ошондой эле турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга көрсөтүлүүчү социалдык кызматтар боюнча жарандарга консультацияларды берүү” деген сөздөр менен толукталсын;

– 10-пункту төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

“– турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга көрсөтүлүүчү социалдык кызматтар жөнүндө телефон аркылуу абоненттерге консультация берүү.”;

– 11-пункту “психологиялык” деген сөздөн кийин “жана консультациялык” деген сөздөр менен толукталсын;

учреждением Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (далее – Министерство).»;

– абзацы пятый, шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:

«– на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу «Балдар үчүн ишеним телефону» борбору» мамлекеттик мекемеси»;

– на официальном языке: «Государственное учреждение «Центр «Телефон доверия для детей» при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики»»;

– в пункте 7 слова «и направляет ее в органы и учреждения, осуществляющие деятельность по защите детей» заменить словами «, граждан и направляет в органы и учреждения, осуществляющие деятельность по защите детей, граждан, а также оказывающие социальные услуги»;

– пункт 9 после слова «родителям» дополнить словами «, а также консультаций гражданам по социальным услугам, предоставляемым семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»;

– пункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«– консультация абонентам по телефону о предоставляемых социальных услугах семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.»;

– пункт 11 после слова «психологических» дополнить словами «и консультационных»;

– пункт 17 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Органы и учреждения, получившие оповещение от Центра, оперативно реагируют и принимают решения, оказывают соответствующую помощь или дают консультацию по решению вопроса или проблемы абонента. О результатах рассмотрения направляют в Центр письменный, в отдельных случаях – устный ответ.»;

– абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:

«– оказание качественной консультативно-психологической помощи абонентам.»;

– пункт 22 изложить в следующей редакции:

«2. Центр возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики по представлению руководителя уполномоченного органа по защите детей.».

– 17-пункту төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи абзац менен толукталсын:

“Борбордон билдирүү алган органдар жана мекемелер ыкчам түрдө чара көрүшөт жана чечимдерди кабыл алышат, тиешелүү жардам көрсөтүшөт же абоненттин маселесин же көйгөйүн чечүү боюнча консультацияларды беришет. Кароонун жыйынтыктарын жазуу жүзүндөгү, айрым учурларда оозеки түрдөгү жооптуу Борборго беришет.”;

– 21-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– абоненттерге салааттуу консультациялык-психологиялык жардам көрсөтүү.”;

– 22-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“22. Борборду балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу директор жетектейт.”;

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-ноябрындагы № 550 “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы “Көндүмдөрлү өнүктүрүү фонду” мекемесин түзүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышындагы жана 1, 2, 6-пункттарындагы “жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы” деген сөздөр “, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы “Көндүмдөрлү өнүктүрүү фонду” мекемесинин уставы ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги № 197 “Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик мекемелеринин карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтомдун 7-тиркемесинде:

– аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Республикалык медициналык-социалдык экспертиза борборунун, Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Майыптыгы бар адамдарды реабилитациялоо борборунун жана Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании учреждения «Фонд развития навыков» при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики» от 13 ноября 2020 года № 550 следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1, 2, 6 слова «и социального развития» заменить словами «, социального обеспечения и миграции»;

2) Устав учреждения «Фонд развития навыков» при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики, утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти» от 6 апреля 2015 года № 197 следующие изменения:

в приложении 7 к вышеуказанному постановлению:

– заголовок изложить в следующей редакции:

«Размеры должностных окладов работников Республиканского центра медико-социальной экспертизы при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Центра реабилитации лиц с инвалидностью при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Государственного учреждения «Центр «Телефон доверия для детей» при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики»;

– в главе 2 слова «с ограниченными возможностями здоровья заменить словами «с инвалидностью».

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Председатель

А.У. Жапаров




миграция министрлигине караштуу “Балдар үчүн ишеним телефону” борбору” мамлекеттик мекемесинин кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын өлчөмдөрү”;

– 2-главасындагы “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген” деген сөздөр “Майыптыгы бар” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

7. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Төрага

А.У. Жанаров



Устав

учреждения «Фонд развития навыков» при
Министерстве труда, социального обеспечения и
миграции Кыргызской Республики

1. Общие положения

1. Учреждение «Фонд развития навыков» при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (далее – Фонд) является некоммерческой организацией, созданной в правовой форме учреждения, обладает статусом юридического лица. Фонд приобретает статус юридического лица, а также права и обязанности по осуществлению своей деятельности с момента его государственной регистрации и может выступать в качестве истца и ответчика в суде.

2. Основной целью Фонда является поддержка устойчивого и оперативного реагирования на потребности рынка труда в обеспечении отраслей экономики квалифицированными востребованными кадрами, обученными под заказ работодателей, из числа индивидуальных соискателей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), и других социально уязвимых слоев населения.

3. Учредителем Фонда является Кабинет Министров Кыргызской Республики.

4. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией и законами Кыргызской Республики, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере образования, труда и занятости населения, международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, и настоящим Уставом. Фонд создается на неограниченный срок.

5. Делопроизводство Фонда осуществляется на государственном и официальном языках.

6. Полное официальное наименование Фонда:

– на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу «Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду» мекемеси»;

– на официальном языке: «Учреждение «Фонд развития навыков» при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики».

7. Сокращенное наименование Фонда:

– на кыргызском языке: «КӨФ»;

– на русском языке: «ФРН».

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык
камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу
“Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду” мекемесинин
уставы

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу “Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду” мекемеси (мындан ары – Фонд) мекеме укуктук формасында түзүлгөн коммерциялык эмес уюм болуп саналат, юридикалык жак статусуна ээ. Фонд юридикалык жак статусуна, ошондой эле ал мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып өз ишин жүзөгө ашыруу боюнча укуктарга жана милдеттерге ээ болот жана сотто доогер жана жоопкер катары чыга алат.

2. Фонддун негизги максаты экономика тармактарын иш берүүчүлөрдүн заказына ылайык окутулган, жеке изденүүчүлөрдүн, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын (ДМЧА) жана калктын башка социалдык жактан аялуу катмарынын арасынан квалификациялуу суроо-талапка ээ кадрлар менен камсыздоо боюнча эмгек рыногунун керектөөлөрүнө туруктуу жана оперативдүү чара көрүүнү колдоо болуп саналат.

3. Фонддун уюмдаштыруучусу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети болуп саналат.

4. Фонд өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын билим берүү, эмгек жана калкты иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жана ушул Уставды жетекчиликке алат. Фонд чектелбеген мөөнөткө түзүлөт.

5. Фонддун иш кагаздары мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлөт.

6. Фонддун толук расмий аталышы:

– мамлекеттик тилде: “Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу “Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду” мекемеси”;

– расмий тилде: “Учреждение “Фонд развития навыков” при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики”.

7. Фонддун кыскартылган аталышы:

8. Юридический адрес Фонда: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Манаса, 22.

2. Задачи и функции Фонда

9. Задачами деятельности Фонда являются организация подготовки (переподготовки), повышения квалификации работников и специалистов по востребованным специальностям в соответствии с потребностями работодателей и населения, а также с учетом современных тенденций на рынке труда Кыргызской Республики посредством организации профессиональных и гражданских краткосрочных курсов обучения.

10. Функциями Фонда являются:

- 1) предоставление обучения, информационной помощи и других форм развития потенциала для усиления социальной мобилизации, совместного планирования и совместных действий с учебными заведениями и иными заинтересованными в этом сторонами;
- 2) усиление взаимодействия между учебными заведениями и работодателями Кыргызской Республики;
- 3) оказание консалтинговых и экспертных услуг в сфере образования в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- 4) оказание информационных и консультационных услуг по вопросам выбора профессий и поиска различных профессиональных курсов и иную помощь гражданам страны.

При выполнении своих функций Фонд строго придерживается следующих принципов: беспристрастности, объективности, честности, прозрачности, вовлечения, партнерства, эффективности и социальной сознательности.

3. Права и обязанности Фонда

11. Фонд имеет право:

- 1) иметь самостоятельный баланс, круглую печать и угловую штамп со своим полным наименованием, расчетный и иные счета в банке;
- 2) быть истцом и ответчиком в суде;
- 3) заключать все виды гражданско-правовых договоров с хозяйствующими субъектами, другими юридическими и физическими лицами;
- 4) приобретать основные средства;
- 5) приобретать и предоставлять права на владение и использование документов и другой технической информации;

– кыргыз тилинде: “КӨФ”;

– орус тилинде: “ФРН”.

8. Фонддун юридикалык дарепи: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Манас проспекти, 22.

2. Фонддун милдеттери жана функциялары

9. Фонддун ишинин милдеттери иш берүүчүлөрдүн жана калктын керектөөлөрүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек рыногундагы заманбап тенденцияларды эске алуу менен суроо-талапка ээ адистиктер боюнча кызматкерлерди жана адистерди кесиптик жана жарандык кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруу аркылуу даярдоону (кайра даярдоону), квалификациясын жогорулатууну уюштуруу болуп саналат.

10. Фонддун функциялары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- 1) социалдык мобилизациялоону, окуу жайлары жана буга кызыкдар болгон башка тараптар менен биргелешип пландоону жана биргелешкен иш-аракеттерди күчөтүү үчүн окутуу, маалыматтык жардам көрсөтүү жана потенциалды өнүктүрүүнүн башка формаларын көрсөтүү;
- 2) Кыргыз Республикасынын окуу жайлары менен иш берүүчүлөрүнүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү күчөтүү;
- 3) билим берүү чөйрөсүндө консалтингдик жана эксперттик кызматтарды Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте көрсөтүү;
- 4) өлкөнүн жарандарына кесип тандоо жана ар кандай кесиптик курстарды издөө маселелери боюнча маалыматтык жана консультациялык кызматтарды жана башка жардамдарды көрсөтүү.

Фонд өзүнүн функцияларын аткарууда төмөнкү принциптерди бекем сактайт: калыстык, объективдүүлүк, чынчылдык, ачык-айкындуулук, тартуу, өнөктөштүк, натыйжалуулук жана социалдык ан-сезим.

3. Фонддун укуктары жана милдеттери

11. Фонд төмөнкүлөргө укуктуу:

- 1) өз алдынча баланска, өзүнүн толук аталышы жазылган тегерек мөөргө жана бүрткүү штампка, банкта алыш-бериш жана башка эселтерге ээ болууга;
- 2) сотто доогер жана жоопкер болууга;
- 3) чарба жүргүзүүчү субъекттер, башка юридикалык жана жеке жактар менен жарандык-укуктук келишимдердин бардык түрлөрүн

б) принимать на работу и увольнять сотрудников, определять в соответствии с трудовым законодательством их права и обязанности. Фонд может осуществлять другие права, не противоречащие нормативным правовым актам Кыргызской Республики.

12. Фонд обязан:

1) руководствоваться в своей деятельности внутренним Положением и Операционным руководством Фонда, утвержденным приказами Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и другими документами, связанными с деятельностью Фонда;

2) соблюдать обязательства по подписанным соглашениям и договорам, участником которых является Фонд.

4. Органы управления Фонда

13. Органы управления Фондом:

1) курирующим органом является Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (далее – Министерство);

2) рабочим органом является Отборочный комитет Фонда;

3) исполнительным органом управления является Секретариат Фонда, возглавляемый исполнительным директором, которому также подотчетны региональные сотрудники Фонда.

5. Курирующий орган

14. Министерство, являющееся курирующим органом Фонда от лица Учредителя Фонда, непосредственно участвует в организационной и функциональной деятельности Фонда через министра, курирующего Фонд заместителя министра и соответствующего управления/отдела Министерства.

15. Курирующий орган:

1) направляет и контролирует деятельность Фонда в соответствии с настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и юридическими документами, касающимися деятельности Фонда;

2) утверждает рабочие планы Фонда и бюджет, изменения к ним, квартальные, полугодовые и годовые отчеты Фонда, отчеты по результатам специальных исследований и иную содействующую рабочую документацию.

16. Курирующий орган Фонда несет ответственность за достигнутые результаты, показатели и индикаторы работы Фонда.

түзүүгө;

4) негизги каражаттарды сатып алууга;

5) документтерге жана башка техникалык маалыматтарга жана пайдалануу укугуна ээ болууга жана берүүгө;

б) кызматкерлерди ишке кабыл алууга жана иштен бошотууга, эмгек мыйзамдарына ылайык алардын укуктарын жана милдеттерин аныктоого.

Фонд Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына каршы келбеген башка укуктарды да жүзөгө ашыра алат.

12. Фонд төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) Фонд өз ишинде Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин буйруктары менен бекитилүүчү Фонддун ички Жобосун, Операциялык колдонмосун жана Фонддун ишине байланышкан башка документтерди жетекчиликке алууга;

2) Фонд катышуучу болуп саналган кол коюлган макулдашуулар жана келишимдер боюнча милдеттенмелерди сактоого.

4. Фонддун башкаруу органдары

13. Фонддун башкаруу органдары:

1) тейлөөчү органы болуп Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги (мындан ары – Министрлик) эсептелет;

2) жумушчу органы болуп Фонддун Тандоо комитети саналат;

3) башкаруунун аткаруу органы болуп Катчылык эсептелет, Фонддун региондук кызматкерлери да отчет берген аткаруучу директор жетектейт.

5. Тейлөөчү орган

14. Фонддун уюмдаштыруучусунун атынан Фондду тейлөөчү орган болуп саналган Министрлик министр, Фондду тейлөөчү министрдин орун басары жана Министрликтин тиешелүү башкармалыгы/бөлүмү аркылуу Фонддун уюштуруу жана функциялык ишине катышат.

15. Тейлөөчү орган:

1) ушул Уставга, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана Фонддун ишине тиешелүү юридикалык документтерге ылайык Фонддун ишине багыт берет жана контролдойт;

2) Фонддун жумушчу пландарын жана бюджетин, аларга өзгөртүүлөрдү, Фонддун кварталдык, жарым жылдык жана жылдык отчетторун, атайын изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча отчетторду

6. Отборочный комитет

17. Отборочный комитет Фонда, являющийся рабочим органом Фонда, создается и утверждается соответствующим приказом Министерства.

18. Отборочный комитет состоит из 5 человек – представителей государственных органов и отраслевых ассоциаций, по согласованию.

19. Председателем Отборочного комитета Фонда является представитель Министерства.

20. Заседания Отборочного комитета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, на которых:

- 1) рассматриваются, согласуются и протокольно утверждаются предложения Секретариата Фонда учебные заведения и курсы, прошедшие предквалификационный отбор;
- 2) утверждаются укрупненные группы к обучению по специальностям, регионам, срокам и учебным заведениям республики;
- 3) согласуются и утверждаются иные рабочие вопросы Фонда в рамках своей компетенции.

7. Исполнительный директор

21. Фонд возглавляет Исполнительный директор, назначаемый на должность Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики по представлению министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

22. Исполнительный директор Фонда:

- 1) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Фонд задач и функций;
- 2) действует без доверенности от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях и организациях;
- 3) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников Фонда, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики;
- 4) утверждает функциональные обязанности сотрудников Фонда;
- 5) представляет к награждению ведомственными наградами уполномоченного государственного органа в сфере труда, социального обеспечения и миграции сотрудников Фонда за достижения в работе и проявление инициативы;
- 6) представляет на утверждение министру труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики бюджет, сметы расходов, планы работ и отчеты Фонда;
- 7) распоряжается средствами и управляет имуществом Фонда в установленном порядке;

жана башка коштоочу документтерди бекитет.

16. Фондду тейлөөчү орган ошондой эле Фонддун жетишкен натыйжалары, көрсөткүчтөрү жана ишинин индикаторлору үчүн жоопкерчилик тартат.

6. Тандоо комитети

17. Фонддун жумушчу органы болуп саналган Тандоо комитети Министрликтин тиешелүү буйругу менен түзүлөт жана бекитилет.

18. Тандоо комитети 5 адамдан – макулдашуу боюнча мамлекеттик органдардын жана тармактык ассоциациялардын өкүлдөрүнөн турат.

19. Фонддун Тандоо комитетинин төрагасы болуп Министрликтин өкүлү эсептелет.

20. Фонддун Тандоо комитетинин жыйналыштары зарылчылыгына жараша, бирок кварталда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт, аларда:

- 1) Фонддун Катчылыгы тарабынан сунушталган квалификациялык тандоодон өткөн окуу жайлар жана курстар каралат, макулдашылат жана протокол менен бекитилет;
- 2) адистиктер, региондор, мөөнөттөр жана республиканын окуу жайлары боюнча окутууга комплекстелген топтор бекитилет;
- 3) өзүнүн компетенциясынын чегинде Фонддун башка жумушчу маселелери макулдашылат жана бекитилет.

7. Аткаруучу директор

21. Фондду Аткаруучу директор жетектейт, ал кызмат ордуна Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан дайындалат.

22. Фонддун аткаруучу директору:

- 1) Фонддо жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;
- 2) Фонддун атынан ишеним кагсыз иш жүргүзөт, бардык мекемелерде жана уюмдарда анын атынан чыгат;
- 3) Фонддун кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордуна бошотот, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык аларга сыйлоо жана тартиттик жаза чараларын колдонот;
- 4) Фонддун кызматкерлеринин функциялык милдеттерин бекитет;
- 5) иштети жетишкендиктери жана демилге көрсөткөндүгү үчүн Фонддун кызматкерлерин эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ведомстволук

- 8) издаёт приказы и принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Фонда;
- 9) осуществляет иные функции и полномочия по руководству деятельностью Фонда.

8. Имущество и средства Фонда

23. Имущество и средства Фонда образуются за счет:
 - 1) средств государственного бюджета, переданных Фонду;
 - 2) средств, поступающих посредством грантов, кредитов;
 - 3) добровольных перечислений юридических лиц Кыргызской Республики и доноров, а также отдельных граждан;
 - 4) иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.
24. Фонд владеет имуществом на праве оперативного управления согласно Гражданскому кодексу Кыргызской Республики.
25. Средства Фонда используются в соответствии с утвержденным бюджетом.
26. Финансовый и операционный год Фонда начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого года. Один раз в год, по окончании финансового/операционного года, Фонд проводит аудит своих финансовых ресурсов и деятельности.

9. Реорганизация и ликвидация Фонда

27. Реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
28. Прекращение деятельности Фонда может быть осуществлено по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.
29. Документы, возникшие в процессе деятельности Фонда, используются и хранятся в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

сыйлыктары менен сыйлоого сунуштайт;

- 6) Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрине Фонддун бюджетин, чыгымдар сметасын, иш планын жана отчетторун бекитүүгө берет;
- 7) Фонддун каражаттарын белгиленген тартипте тескейт жана мүлкүн башкарат;
- 8) Фонддун компетенциясына кирген маселелер боюнча буйруктарды чыгарат жана чечимдерди кабыл алат;
- 9) Фонддун ишин жетектөө боюнча башка функцияларды жана быйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

8. Фонддун мүлкү жана каражаттары

23. Фонддун мүлкү жана каражаттары төмөнкүлөрдүн эсебинен түзүлөт:
 - 1) Фондго берилген мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын;
 - 2) гранттар, кредиттер аркылуу түшүүчү каражаттардын;
 - 3) Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарынын жана донорлордун, ошондой эле айрым жарандардын ыктыярдуу которууларынын;
 - 4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактардын.
24. Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык оперативдүү башкаруу укугунда Фонд мүлккө ээ.
25. Фонддун каражаттары бекитилген бюджетке ылайык пайдаланылат.
26. Фонддун финансылык жана операциялык жылы жыл сайын 1-январда башталат жана 31-декабрда аяктайт. Жылына бир жолу финансылык/операциялык жыл аяктагандан кийин Фонд өзүнүн финансылык ресурстарына жана ишине аудит жүргүзөт.

9. Фондду кайра уюштуруу жана жоюу

27. Фондду кайра уюштуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
28. Фонддун ишин токтотуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте ишке ашырылышы мүмкүн.
29. Фонддун ишинин процессинде пайда болгон документтер «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.